

ТАБИГЫЙ СОРБЕНТ — SOFT SORB



СИЗГЕ SOFT SORB КЕРЕК:

- ✓ тамактан ууланган учурларда
- ✓ саякаттоодо климатташуу мезгилинде
- ✓ алкогольдук интоксикация абалында (ичкилиикке чактыруу)
- ✓ арыктоо мезгилинде табитти жөнгө салуу үчүн
- ✓ карында жагымсыздык, териде кызыл темгилдер пайда болсо, табит ёзгөрсө
- ✓ микрофлора балансын жана тамак сицируүнү калыбына келтирүү үчүн
- ✓ ичегинин иштешин жакшыртуу үчүн

SOFT SORB ЭМНЕНИН ЭСЕБИНЕН ИШТЕЙТ?



Алма пектини

— бил алма этинин булаларынан алынган нукура компонент, түзүлүшү боюнча зыяндуу заттарды – токсиндерди өзүнө тартууга жана кармап калууга жөндөмдүү көндөйлүү губкага окшош.



Псилиум

- бака жалбырак уруктарынын кабыгынан алынган пребиотик;
- 70 % өсүмдүк клетчаткасынан турат;
- тамак сицируүнү жакшыртат жана ичеги моторикасын жөнгө салат.



Кара өрүктүн мөмөлөрү

- Нукура пребиотик ичеги микрофлорасына жагыштуу таасир этет;
- тамак сицируүнү жакшыртат жана ичеги моторикасын жөнгө салат.

БАК. ДАРЫ-ДАРМЕК КАРАЖАТЫ БОЛУП ЭСЕПТЕЛБЕЙТ. АДИС МЕНЕН КЕҢЕШҮҮ ЗАРЫЛ. КАРШЫ КӨРСӨТМӨЛӨР: БАКТЫН КОМПОНЕНТТЕРИН ЖЕКЕ КӨТӨРӨ АЛБАСТЫК, КОШ БОЙЛУУЛУК, ЭМЧЕК ЭМИЗҮҮ.

ТАМАКТАН УУЛАНГАН УЧУРДА

Soft Sorb тамак сицируүнү тездетет, токсиндерди чыгарат, пайдалуу микрофлораны калыбына келтирет.



Күнүнө 2 жолу тамактанууга 30–60 мүнөт калганды же тамактануулардын ортосунда ичиниз.



Кошумча бир стакан таза суу менен ичүүнү сунуштайбыз.



Ууланган учурларда кабыл алуунун узактыгы – 2–5 сутка.



Soft Sorbду күнүнө 2–3 жолу тамактануулардын ортосунда кабыл алып, кошумча бир стакан таза суу менен ичүү керек



Кошумча бир стакан таза суу менен ичүүнү сунуштайбыз.




Ууланган учурларда кабыл алуунун узактыгы – суюктукту (суу, минералдык суу, морс) тез-тез ичүү менен 2–5 сутка.



Soft Sorbду күнүнө 2–3 жолу тамактануулардын ортосунда кабыл алып, кошумча бир стакан таза суу менен ичүү керек



Кошумча бир стакан таза суу менен ичүүнү сунуштайбыз.



Ууланган учурларда кабыл алуунун узактыгы – суюктукту (суу, минералдык суу, морс) тез-тез ичүү менен 2–5 сутка.



Soft Sorbду күнүнө 2–3 жолу тамактануулардын ортосунда кабыл алып, кошумча бир стакан таза суу менен ичүү керек



Кошумча бир стакан таза суу менен ичүүнү сунуштайбыз.



Ууланган учурларда кабыл алуунун узактыгы – суюктукту (суу, минералдык суу, морс) тез-тез ичүү менен 2–5 сутка.




Soft Sorbду күнүнө 2–3 жолу тамактануулардын ортосунда кабыл алып, кошумча бир стакан таза суу менен ичүү керек



Кошумча бир стакан таза суу менен ичүүнү сунуштайбыз.



Ууланган учурларда кабыл алуунун узактыгы – суюктукту (суу, минералдык суу, морс) тез-тез ичүү менен 2–5 сутка.



Soft Sorbду күнүнө 2–3 жолу тамактануулардын ортосунда кабыл алып, кошумча бир стакан таза суу менен ичүү керек



Кошумча бир стакан таза суу менен ичүүнү сунуштайбыз.



Ууланган учурларда кабыл алуунун узактыгы – суюктукту (суу, минералдык суу, морс) тез-тез ичүү менен 2–5 сутка.



Soft Sorbду күнүнө 2–3 жолу тамактануулардын ортосунда кабыл алып, кошумча бир стакан таза суу менен ичүү керек



Кошумча бир стакан таза суу менен ичүүнү сунуштайбыз.



Ууланган учурларда кабыл алуунун узактыгы – суюктукту (суу, минералдык суу, морс) тез-тез ичүү менен 2–5 сутка.



Soft Sorbду күнүнө 2–3 жолу тамактануулардын ортосунда кабыл алып, кошумча бир стакан таза суу менен ичүү керек